



RUS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-

Наименование параметра	SP0-9ab-z-xxK-018	SP0-9ab-z-xxK-032	SP0-9ab-z-xxK-038	SP0-9ab-z-xxK-045	SP0-9ab-z-xxK-070	SP0-9ab-z-xxK-062
Цветовая температура, К	если xx = 65 6500К; если xx = 50 5000К; если xx = 40 4000К;					
Рассеиватель:	если z=1 призма; z=2 микропризма; z=3 матовый; z=9 матовый					
Размеры ШхВхГ, мм	если a = 1: 595x595x40; a=2: 1195x180x40; a=3: 595x595x45; a=4: 588x588x40; a=5: 595x180x40; a=6: 1195x595x40; a=7: 1195x295x40; a=8: 595x295x40; a=9 588x288x40					
Масса не более, кг	если a = 1: 2.5; a = 2: 1.6; a = 3: 3.5; a = 4: 2.5; a = 5: 1.0					
Цвет корпуса	белый					
Напряжение питания (переменного тока), В	~175-265					
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В	~230					
Частота сети, Гц	50-60					
Потребляемая мощность, Вт	18	32	38	45	70	62
Потребляемый ток, А	0.08	0.14	0.17	0.20	0.30	0.28
Световой поток, Лм	1890/2200*	3360/4100*	3990/4500*	4725/5200*	7350/7600*	6720/7200*
Коэффициент пульсации (IRF):	<1%					
Коэффициент цветопередачи (Ra)	если xx=40, 50 Ra>90; если xx=65 Ra>80					
Тип кривой силы света	Д					
Коэффициент мощности (PF), cosφ	>0.95					
Климатическое исполнение	УХЛ4					
Температура эксплуатации, °С	+1 + 35 °С					
Степень защиты от воздействий окружающей среды	если a=1,2,4,5 IP20 (IP40 по оптической части); a=3 IP54					
Класс защиты от поражения электрическим током	I					
Срок службы, лет	25 (100'000 часов)					
Класс энергоэффективности	А					
Материал:	металл, пластик					

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светодиодный светильник, шт.	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.

3.3. Подключение.

Внимание! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм².

3.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 2-х жильный провод.

3.3.2. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью внешнего клеммника (в комплект не входит) в соответствии со схемой, изображенной на рис.1;

Все
светильники
имеют вывод
провода




Рис.1. Схема подключения светильника к сети 220В.

3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
5. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции - убедитесь в целостности всех соединений
------------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник не предназначен для бытового применения
Модель:	SP0-9
Артикулы:	SP0-9a0-z-xxK-0yy, где a - число от 1 до 9, обозначающее тип корпуса; z - число от 1 до 9, обозначающее тип рассеивателя; xx - число от 27 до 65, обозначающее цветовую температуру; yy - число от 01 до 99, обозначающее потребляемую мощность.
Тип изделия	Светодиодный светильник
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Россия
Наименование изготовителя	ООО «ЭлектроПро»
Адрес изготовителя	127030, Россия, город Москва, ул. Суцёвская, д. 19, стр. 5, этаж 3, помещение 1, офис 315
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г.Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Дата изготовления	Указана на корпусе светильника

ВАЖНО! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет:

- при b=0: 3 года
- при b=1: 5 лет

со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве. 9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае: предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

ЕАС

KG

КОЛДОНМО (ПАСПОРТ) ЖАРЫКДИОДДУУ ШАМЧЫРАК

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

Параметрлеринин аталышы	SP0-9ab-z-xxK-018	SP0-9ab-z-xxK-032	SP0-9ab-z-xxK-038	SP0-9ab-z-xxK-045	SP0-9ab-z-xxK-070	SP0-9ab-z-xxK-062
Түс температурасы, К	xx = 65 6500К; xx = 50 5000К; xx = 40 4000К;					
Шашыраткыш:	z=1 призма; z=2 микропризма; z=3 Күңгірт; z=9 Күңгірт					
Көлемү, УЗУНУ*ТУУРАСЫ*БИЙИК-ТИГИ, мм	a = 1: 595x595x40; a=2: 1195x180x40; a=3: 595x595x45; a=4: 588x588x40; a=5: 595x180x40; a=6: 1195x595x40; a=7: 1195x295x40; a=8: 595x295x40; a=9 588x288x40					
Массасы (шамчырак жана азыктандыруу булагы), г	если a = 1: 2.5; a = 2: 1.6; a = 3: 3.5; a = 4: 2.5; a = 5: 1.0					
Корпустун түсі	АК					
Азыктануунун чыңалуусу (өзгөрмө ток), В	~175-265					
Азыктануунун номиналдуу чыңалуусу (өзгөрмө ток), В	~230					
Ток тармагынын жыштыгы, Гц	50-60					
Колдонулуучу кубаттуулук, Вт	18	32	38	45	70	62
Жарыктык агым, Лм	1890/2200*	3360/4100*	3990/4500*	4725/5200*	7350/7600*	6720/7200*
Лүпкөдө коэффициенти (IRF):	<1%					
Түс берүү индекси (Ra), кем эмес	xx=40, 50 Ra>90; xx=65 Ra>80					
Кубаттуулук коэффициенти (PF):	>0.95					
Климаттык оорунда	УХЛ4					
Айлана-чөйрөнүн таасири берүүсүнөн коргоо деңгээли	a=1,2,4,5: IP20 (оптикалык бөлөк бойынша IP40); a=3: IP54					
Кызмат өтөө мөөнөтү, саат	25					
Материалы:	металл, пластик					

Өндүрүш көз көлгөн уакытта алдын ала эскертүүсү жана алдөбүр міндеттемелерсиз шыгарылатын буйымдардын конструкциясына жана спецификациясына өзгөргөсүз өнгүз, сондай-ақ бурын немесе кейін жасалган буйымдарга осындай өзгөргөсүз өнгүз күүкыгын өзіне калдырады.

2. ТОПТОМДУУЛУГУ

Жарыкдиоддуу шамчырактын, даана.	1
Колдонмо китеп (Паспорт), экз.	1

3. ШАМЧЫРАКТЫ ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

3.1. Коопсуздук талаптары.

! Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты орнотуу же кайра орнотууда чыңалуу турган токту өчүрүү керек. Чырактын проводун сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга тыюу салынат. Өз алдынча чечүү же оңдоого тыюу салынат.

3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.

Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткычтын, проводунун бузук же сынык эместигин текшериниз.

3.3. Туташтыруу.


Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон сууруп таштоо керек. Проводдогу ажырым зымдар 0,75мм² кем болбоосу зарыл.

! 3.3.1. Туташтыруу үчүн орнотуу турган жерине эки ажырым зымды адып келүү керек.

3.3.2. 1-сүрөттө көрсөтүлгө схемага ылайык бул провод азыктандыруу проводуна сырткы клеммниктин жардамы менен туташтырылат (клеммник топтомго кирбейт);

Рис.1. 220В шамчыракты токко туташтыруу схемасы

Бардык датy
түзүлгөн
зымдары бар



3.3.3. токко туура туташканын текшерген соң токту жандырса болот.

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

4.1. Кырсыкты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаңыз жана сууга тийгизбеңиз.

4.2. Шамчыракты бөлмөнүн ичинде гана колдонгоңу болот.

4.3. Кырсыкты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча оңдоого болбойт.

4.4. Шамчырактын же анын бөлүкчөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга тыюу салынат.

4.5. 220В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОНДОО

! Көңүл бургула! Шамчырактын ар кандай бузулууларын оңдоо иштеринде токту өчүрүү керек!

3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

3-таблица.

Шамчырак иштетбесе	- 220В токтуң бар экенин текшериниз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз
--------------------	---

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МАА-

Буйымның атауы:	Жарыкдиодты шам тұрмыстық қолдануға арналмаған
Модель:	SP0-9
Артикулы:	SP0-9a0-z-xxK-018, SP0-9a0-z-xxK-032, SP0-9a0-z-xxK-038, SP0-9a0-z-xxK-045, SP0-9a0-z-xxK-070
Буйымның түрі	Жарықдиодты шам
Тауар белгісі	ЭРА
Өндiрушi ел	Ресей
Өндiрушiнiң атауы	ООО «ЭлектроПро»
Өндiрушiнiң мекенжайы	127030, Россия, Москва шаары, маңызы көчөсү, 19-үй, 5-бет, 3-кабат, Пьесть бөлмөсү, кеңсе 315
Түтiнушүлармен жұмыс жасау жөнiндегi қызмет	121467, Ресей, Маскеу қ., а/ж 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестік	Бұйым мына талаптарға сәйкес келеді КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі»
Жасалған күні:	бұйымның сыртына жазылған

9. КЕПИЛДИК

9.1. Продукцияның кепілдік мөөнөтү:

- = 0: 3 жыл
- кийин = 1: 5 жыл

керектөөчү монтаждоо шарттарын сактаган учурда сатуу күнүнөн тартып, пайдалануу. Транспорт жана сактоо, бул колдонмодо көрсөтүлгөн.9.2. эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:

- кепилдик талону толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
- механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкаса;
- колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.

Электротехникалык бузугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз:

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу

EAC

KZ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ) ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Параметрдің атауы	SPO-9ab-z-xxK-018	SPO-9ab-z-xxK-032	SPO-9ab-z-xxK-038	SPO-9ab-z-xxK-045	SPO-9ab-z-xxK-070	SPO-9ab-z-xxK-062
Түстілік температура, К		xx = 65 6500K; xx = 50 5000K; xx = 40 4000K;				
Жарықты таратма:		z=1 призма; z=2 микропризма; z=3 Тунук эмес; z=9 Тунук эмес				
Пішіні, ҮхХБ, мм		a = 1: 595x595x40; a=2: 1195x180x40; a=3: 595x595x45; a=4: 588x588x40; a=5: 595x180x40; a=6: 1195x595x40; a=7: 1195x295x40; a=8: 595x295x40; a=9 588x288x40				
Салмағы [шамдал және қуат беру көзі], г		если a = 1: 2.5; a = 2: 1.6; a = 3: 3.5; a = 4: 2.5; a = 5: 1.0				
Корпусдун өңү		ак				
Қуат беру кернеуі [ауыспалы ток], В		-175-265				
Төңгерімді қуат беру кернеуі [ауыспалы ток], В		-230				
Желінің жиілігі, Гц		50-60				
Түтынылатын қуаты, Вт	18	32	38	45	70	62
Жарық агыны, Лм	1890/2200*	3360/4100*	3990/4500*	4725/5200*	7350/7600*	6720/7200*
Соғуучулук коэффициенті (IRF):						
Түсті беру индексі [Ra], кем емес			xx=40, 50 Ra>90; xx=65 Ra>80			
Қуаттылық коэффициенті (PF):			>0.95			
Климаттық орудюо			УХЛ4			
Коршаған ортадан келетін әсерден қорғану дәрежесі		a=1,2,4,5: IP20[оптикалык бөлук IP40]; a=3: IP54				
Қызмет ету мерзімі, сағ			25			
Жасалған материалы:			металл, пластик			


Өндiрушiне чыгарылган буюмдардын конструкциясына жана спецификациясына каалаган убакытта алдын ала эскертүүсү жана ушундай эле өзгөрүүлөрдү мурунку же кийинки чыгарылган буюмдарга киргизүү милдеттенмеси өзгөрүүлөрдү киргизгенге уюгу бар.

2. ТОПТОМДУЛУГУ

Жарықдиодты шамдал, дана	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа	1

3. БҮЙІМДІ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ.3.1. КООПСУЗДУК ТАЛАПТАРЫ.

- 3.1. Қауіпсіздік талаптары.
Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демонтаждауды қатан түрде желі кернеуі өшірулі күйінде жүргізілуі қажет.
Сымдарының оқшаулағышы мен ток жүретін бөлшектері ақауланған бұйымдарды пайдалануға тыйым салынады.
Бұйымды өздігімен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.
3.2. Бұйымды жұмысқа дайындау.
Шамдал қаптамысын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдарының ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз.
3.3. Жалғау.
Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар токтан ажыратылуға тиіс болады.
Пайдаланылатын сымдардың шоғырсымдарының қималары 0,75мм² кем болмауға тиіс болады.
3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждالاتын орнына 2-шоғырсымды сым келуге тиіс болады.
3.3.2. Бұл сымды 1-суретте көрсетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы қысқыштардың [жинағына кірмейді] көмегімен қуат беру көзінің сымына жалған қажет болады;



Барлық құрылғылар сым шығысы бар

3.3.3. Дұрыс жалғануын тексергеннен кейін, желілік көрнеуді қосуға болады.

4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

- 4.1. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін ешқашан да бұйымды отқа жақындатпаңыз әрі суға батырмаңыз.
- 4.2. Бұйым тек қана бөлменің ішінде пайдалануға арналған.
- 4.3. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуін өздігімен жүргізуге тыйым салынады.
- 4.4. Оның қандай да болмасын компоненттерінде механикалық және өзге де зақымданулар болғанда бұйымды пайдалануға тыйым салынады.
- 4.5. Есінгізде болсын, 220В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында жүргізілуіге тиіс болады.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. МҮМКҮН БОЛҒАН БҮЗУЛУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

Көңіл бұрғыла! Шамчырактын ар қандай бұзулуларын оңдоо иштерінде тоқту өчүруг керек!

3-таблицада мүмкін болған бұзулулар жана аладрды оңдоо иштери берилген.

Шамдал жұмыс істемейді	- желілік 220В қуат беру кернеуінің болуын тексеріңіз - барлық сымдардың және олардың оқшауланымдарының бүтіндігіне көз жеткізіңіз - барлық жалғанған жерлерінің бүтіндігіне көз жеткізіңіз
------------------------	---

Егер де бұл тасілдердің Сізге көмегі болмаған болса, ақауларды жою үшін Білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҮЙІМ ЖАЙЛЫ МӨЛІМЕТТЕР

Буюмдун аталышы:	Жарык-диоддуу шамчырактурумш тиричиликте колдонуу үчүн арналган эмес
Модель:	SPO-9
Артикулдары:	SPO-9a0-z-xxK-018, SPO-9a0-z-xxK-032, SPO-9a0-z-xxK-038, SPO-9a0-z-xxK-045, SPO-9a0-z-xxK-070
Буюмдун түру	Жарык-диоддуу шамчырак
Товардык белги	ЭРА
Даярдоочу мамлекет	ООО «ЭлектроПро»
Даярдоочунун аталышы	127030, Россия, г. Москва, ул. Сувецкая көшесі, 19 үй, 5 бет, 3 қабат, I бөлме, 315 кеңсе
Даярдоочунун дәрегі	127473, Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 11, этаж 2, пом. II, ком. 6.
Керектөөчүлер менен иштөө бөлімшә қызмәт.	121467, Россия, Москва ш., а/к 43
Ченемдiк документтерге ылайык келмiш	“Буюм талаптарға жооп берет ББ ТР 004/2011 «Төмен вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө», ББ ТР.020/2011 „Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги.“
Даярдалган күнү	буюмдун сыртына жазылган

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

- 9.1. Өнімнің кепілдік мерзімі:
p b=0: 3 жыл
f b=1: 5 жыл
сату күнінен бастап, тұтынушы монтаждау шарттарын сақтаған кезде, осы Нұсқаулықта көрсетілген пайдалану, тасымалдау және сақтау.
9.2. Құрылғы мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:
• кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды ұсынғанда;
• механикалық бүлінудер болғанда немесе корпусын ашудың іздері болғанда;
• осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескен бұзылғанда.

стен шыққан электр техникалық өнімді айырбастау қатесі толтырылған кепілдік талоны бар болғанда сату нүктесінде жүзеге асырылады:

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мөрі және сатушының қолы

EAC

AM

ՀԱՅԱԳՈՐԾԱՆԱ ՁԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

ԼՈՒՄԱՌԻՈՂԱՅԻՆ ԼԱՄՊ

1.SԵՆՏԻՆԱԿԱԼ ՔՆԻՖԱԳԳԻՆ:

Պարամետրի անվանում	SPO-9ab-z-xxK-018	SPO-9ab-z-xxK-032	SPO-9ab-z-xxK-038	SPO-9ab-z-xxK-045	SPO-9ab-z-xxK-070	SPO-9ab-z-xxK-062
Գույնային ընդհատիճան, Կ		xx = 65 6500K; xx = 50 5000K; xx = 40 4000K;				
Լուսատվությունը		z=1 Փայլաս; z=2 Փայլաս; z=3 պրիզմա; z=9 պրիզմա				
Ձևանմուշ (գաբարիտ), ԵxԼxԲ, մմ		a = 1: 595x595x40; a=2: 1195x180x40; a=3: 595x595x45; a=4: 588x588x40; a=5: 595x180x40; a=6: 1195x595x40; a=7: 1195x295x40; a=8: 595x295x40; a=9 588x288x40				
Թաշվանմուշ և սնման աղբյուրը), գ		если a = 1: 2.5; a = 2: 1.6; a = 3: 3.5; a = 4: 2.5; a = 5: 1.0				
Կորպուսի գույնը		սպիտակ				
Սնման լարում (փոխանման հոսանքի), Վ		-175-265				
Մակնանակյան սնման լարում (փոխանման հոսանքի), Վ		-230				
Ցանցի հաճախակաություն, Հց		50-60				
Սպասման հզորություն, Վտ	18	32	38	45	70	62
Լուսային հոսք, Լմ	1890/2200*	3360/4100*	3990/4500*	4725/5200*	7350/7600*	6720/7200*
Պոլսավիայի գործոն (IRF)						
Գույնահարողական ինդեքս (Ra), ոչ պակաս				xx=40, 50 Ra>90; xx=65 Ra>80		
Հզորության գործոն (PF)				>0.95		
Կլիմայական կատարումը				УХЛ4		
Շրջակա միջավայրի ներգործությունների պաշտպանվածության աստիճան		a=1,2,4,5: IP20 [IP40-ը օպտիկական մասով]; a=3: IP54				
Շտապության ժամկետ, ժ				25		
Լյութը				Մետաղ, պլաստիկ		

*Մտարողող իրավունք և վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխություններ մտցնել արտադրող արտաբերելի կառուցվածքների և դասակարգումի մեջ առանց նախնական ցանուոցման և առանց որևէ պարտավորությունների, որ նույնպիսի փոփոխությունները մտցնեն նախկին և ապի ոչ արտադրված արտադրանքի մեջ

2. ԿՈՄՈՆԵՏԱԿՈՐՈՒՄ


Լուսարդողային լամպեր, հատ	1
Հախազորման ձեռնարկ (Անձնագիր), նմուշ	

3. ԱՐՏԱՌԻՆԵՐ ՈՒՈՒՄՆԱԿՈՐՈՒՄ, ՏԵՐԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՄԻՍՈՒՄ

3.1. Սնվանություն պահանջներ:

- Պաշտպանություն: Լուսարդողային լամպի տեղակայման (մոնտաժման) կամ ապամոնտաժման բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն բացառապես հոսանքի աղբյուրն անջատելուց հետո:
Արգելվում է արտադրանքը չախազորվել հարողայալարերի վնասված լինելու դեպքում:
Արգելվում է ինքուրույն բանելը և վերանորոգել արտադրանքը:
3.2. Արտադրանքի նախապատրաստումը աշխատանքին:
Զանդը ք ըսանի փաթեթափրկուղև և համոզվե՞ք, որ ընդհինի կառավարի, լամպի համար նախատեսված դասակարգի և հարողայալարի վնասվածքները բացակայում են:
3.3. Միացումը:
Լարողորդում: Լուսարդողային լամպի միացման ժամանակ բոլոր հարողայալարերը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործված լարերի հաշվետրվի մակերեսը պետք է լինի առնվազն 0,75 մմ²:
3.3.1. Լամպը միացնելը համար անորոշելը է տեղակայման վայր եղել երկու մետաղային հարողայալար:
3.3.2. Այդ հարողայալարը անորոշելը է միացնել սնման աղբյուրի հարողային արտաքին տերմինալի օգնությամբ (կոմպլետում ներառված չէ՝) նկար 1-ում պատկերված սխեմային համապատասխան:

Բոլոր հարմարանքները ունեն մետաղալարերի արտադրանք



- 3.3.3. Միացման ճշգրտությունը ստուգելուց հետո կարելի է միացնել ցանյան լարումը:
4. ԱՆՏԱՆԱԳՐՈՅՈՒՄ ԿՈՒՈՒՆԵՐԸ:
4.1. Դժբախտ պատահանքներից խուսափելու համար արտադրանքը երբեք մի՞ ենթարկվեք կրակի ներգործությանը և մի՞ գցեք այն ցրի մեջ:
4.2. Արտադրանքը նախատեսված է ռզուգործել միայն տարածվել ներսում:
4.3. Դժբախտ պատահանքներից խուսափելու համար արգելվում է կատարել հոսանքաւտեղիկիկական արտադրանքի ինքնուրույն վերանորոգում:
4.4. Մեխանիկական և այլ վնասվածքների առկայության դեպքում արգելվում է չախազորել արտադրանքը:
4.5 Դիշե՞ք, որ 220Վ լարումով հոսանքը վնասվածքի է կասելի համար:

5. ՓՈՒՍԿՐԻՈՒՄ ԵՎ ՊԱՂԱՄՆԻՈՒՄ:

Արտադրանքի փոխադրումը և պահպանումը պետք է կատարվի իրազորելով փաթեթավորման վրա նշված մեխանիկական վնասվածքներից և շրջապատի ներգործություններից պահպանելու կանոնները:

6. ԻՐԱՑՈՒՄ:

Արտադրանքը անորոշելը է իրացվել՝ ըստ տարածքային օրենսդրության ռեալիզացիայի պահանջի:

7. ՀԱՆՎԱԿՈՒ ՄԱՍՈՐԵՆԹՈՒՆԵՐ ԵՎ ԴԴՆԱՏ ՇՏԻՈՒՄ:

- Պաշտպանություն: Սարքի հնամաքի անսարքությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրազորվեն միայն հոսանքի անջատումից հետո:
Հարավոր անսարքությունների և դրանց շտկման եղանակների ցուցակը ներկայացված է արդյակ 3-ում:

Լամպը ի աշխատում	- ստուգվե՞ք 220Վ լարման հոսանքի առկայությունը - համոզվե՞ք բոլոր հարողայալարերի և մեկուսացուցիչների ամրացվածության մեջ - համոզվե՞ք բոլոր միացումների ամրացվածության մեջ
------------------	--

Եթե անսարքության շտկման այս միջոցները Ձեզ չօգնեցին, դիմել դրակավորված մասնագետի օգնությանը:

8. ՏԵՐԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱՌԻՆԵՐ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանումը՝	Հարժուսի ցուցիչով նախատեսված և՛ լեյնցադային օգտագործման համար:
Մոդել՝	SPO-9
Ապրանքանիշ՝	SPO-9a0-z-xxK-018, SPO-9a0-z-xxK-032, SPO-9a0-z-xxK-038, SPO-9a0-z-xxK-045, SPO-9a0-z-xxK-070
Արտադրանքի տեսակը	Հարժուսի ցուցիչով
Ապրանքանիշ՝	ԵՌՈ
Արտադրող երկիր՝	Ռուսաստան
Արտադրողի անվանումը՝	ООО «ЭлектроПро»
Արտադրողի հասցեն	127030, Ռուսաստան, քաղաք Մոսկվա, Sushevskaya, դ. 19, էջ 5, հարկ 3, տարածք I, գրասենյակ 315
Ապագողների հետ աշխատանքի ծախսաթղթեր	121467, Ռուսաստան, ք. Մոսկվա, ա/ա [a/a] 43:
Համապատասխանությունը նորմատիվային փաստաթղթերին	Արտադրանքը համապատասխանում է «Ցածրավոլտ սարքավորման անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ 004/2011, «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» ՄՄ ՏԿ 020/2011 պահանջներին:
Արտադրման ամսաթիվը	Ժամկետը զրկված է

9. ԵՐԸՆԻՇԵՍՅՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 9.1. Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը:
p b=0: 3 տարի
f b=1: 5 տարի
վճարողի օրվանից, սպաողորի կողմից տեղադրման պայմաններին համապատասխան, սույն ձեռնարկում նշված չախազորման, փոխադրման և պահպանման համար:9.2. Սարքը ի ենթարկվում երաշխիքային պարտավորությունների հետևյալ դեպքերում.
• ապրանքը ներկայացված է ցրածված (նիսպ լուցված) երաշխիքային կողմով ;
• առկա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ կարգավորի, հարողայալարի բացման հետքեր
• թուղև և նրկան տվյալ ձեռնարկում ներկայացված չախազորման պայմանների խախտումներ: Զերի էլեկտրոտեխնիկական ապրանքի փոխարկումը նորով իրականացվում է առևտրի կետում՝ երաշխիքային կոնեղ լուցված և կարկիսի վճարման կողմունքով:

Վճարողի վայրը	Վճարողի ամսաթիվը	հաստիքի կնիքը և վճարողի ստորագրությունը

EAC